



KYRGYSTAN, ACCREDITATION AGENT "ЭЛ БААСЫ"

Ош ш., 723500, К-Датка к., 287/30  
Тел.: +996 773 50-00-54

287/30, K-Datka Street, Osh, 723500  
Phone: +996 777 64-41-21

г. Бишкек, ул. Киевская. 77/128а  
Тел.: +996 772 62-89-36

**Буйрук**

2020-жылдын 2 июну

№ 21

Бишкек ш.

**“Баткен мамлекеттик университетинде ишке ашырылып жаткан кесиптик билим берүү программаларын (билим берүү багыттарын, адистиктерин) программалык аккредитациялоо жөнүндө»**

Баткен мамлекеттик университетинде ишке ашырылып жаткан кесиптик билим берүү программаларын (билим берүү багыттарын, адистиктерин) аккредитациялоо боюнча даярдалган документтерди (Өзүн өзү баалоо отчетторун) иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кеңештин чечиминин негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)

**БУЙРУК КЫЛАМЫН:**

1. Баткен мамлекеттик университетинде ишке ашырылып жаткан төмөнкү кесиптик билим берүү программаларынын мурдагы аккредитациясынын мөөнөтү, сертификат берилбей эле, шарттуу түрдө 2020-жылдын 1-октябрына чейин узартылсын:

<b>Жогорку кесиптик билим берүү программалары (бакалавр, специалитет)</b>			
№	Окуу структурасынын аталышы жана жайгашкан жери	шифр	Билим берүү программасынын (адистиктин, билим берүү багытынын) аталышы
1	БатМУ, Баткен ш., башкы окуу структурасы	550700	Педагогика (бакалавр): профили: Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы;
		530500	Юриспруденция;
2	БатМУ, Сүлүктү ш., Сүлүктү аймактык институту	550700	Педагогика (бакалавр): профили: Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы
3	БатМУ, Кызыл-Кыя ш., Кызыл-Кыя көп тармактуу институту	570400	Дизайн
<b>Орто кесиптик билим берүү программалары (адистиктери)</b>			

№	Окуу структурасынын аталышы жана жайгашкан дареги	шифр	Билим берүү программаларынын (адистиктеринин) аталышы
1	БатМУ, Кызыл-Кыя педагогикалык институту	050709 230701	Башталгыч класстарды окутуу Колдонмо информатика
2	БатМУ, Сүлүктү педагогикалык колледжи	050709 050 704 050720	Башталгыч класстарды окутуу Мектепке чейинки билим берүү Дене тарбия
3	БатМУ, Баткен көп тармактуу колледжи	080603 030503 050709	Финансы (тармактар боюнча) Укук таану Башталгыч класстарды окутуу
4	БатМУ, Кызыл-Кыя көп тармактуу институту	050709	Башталгыч класстарды окутуу
5	БатМУ, Сүлүктү аймактык институту	050709	Башталгыч класстарды окутуу

2. Окуу жайынын жетекчилиги Тиркемеде көрсөтүлгөн, окуу процессин уюштуруудагы кемчиликтерди (сунуштарды) 2020-жылдын 1 - октябрына чейин жоюу боюнча иш чараларды уюштурсун жана жыйынтыгы боюнча аталган датага карата Агенттикке тиешелүү маалымат жолдомолосун;

3. Окуу жайынын жетекчилиги окуу структураларындагы бирин-бири кайталаган адистиктер боюнча Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын 9- жана 37-беренелерине жараша тиешелүү өзгөртүүлөрдү жүргүзсүн жана жаңы, 2020-2021 окуу жылына студенттерди кабыл алууда аны эске алсын;

4. Окуу жайынын жетекчилигине, билим берүү ишмердүүлүгүн сырттан (эксперттик) баалоо 2020-жылдын 1-октябрында жүргүзүлөрү жана программалык аккредитациялоонун мөөнөтүн узартуу боюнча Агенттиктин негизги, толукталган Чечими ошол учурда кабыл алынаары, аталган документ ушул буйруктун 3-пунктунун аткарылышына да көз каранды болоору эскертилсин;

5. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек к. Жыпарага тапшырылсын.

**Негизи:** Аккредитациялык кеңештин 2020-жылдын 30- майындагы №3 Чечими.

**Приказ № \_\_\_\_**

**«О программной аккредитации образовательных профессиональных программ (направлений подготовки, специальностей) Баткенского государственного университета»**

Согласно Решения Аккредитационного Совета по результатам изучения документов по аккредитации (Отчетов по самооценке) образовательных профессиональных программ Баткенского государственного университета и с учетом ситуации в обществе (ЧП, карантин)

**Приказываю:**

1. Считать продленными сроки предыдущих аккредитаций, условно до 1-го октября 2020 года без выдачи сертификата об аккредитации, следующих программ профессионального образования (направлений подготовки, специальностей):

<b>Программы профессионального высшего образования (бакалавр, специалитет)</b>			
№	Названия и месторасположения структурных подразделений	шифр	Наименование образовательных профессиональных программ (направлений подготовки, специальности)
1	БатГУ, г. Баткен, Головная образовательная структура	550700	Педагогика (бакалавр): профиль: Педагогика и методика начального образования; Юриспруденция;
		530500	
2	БатГУ, г. Сулюкта, Сулюктинский региональный институт	550700	Педагогика (бакалавр): профиль: Педагогика и методика начального образования
3	БатГУ, г. Кызыл-Кыя, Кызыл-Кыйский многопрофилный институт	570400	Дизайн
<b>Программы профессионального среднего образования (специальности)</b>			
№	Названия и месторасположения структурных подразделений	шифр	Наименование образовательных профессиональных программ (направлений подготовки, специальности)
1	БатГУ, г. Кызыл-Кыя, педагогический институт	050709	Преподавание в начальных классах Прикладная информатика
		230701	
2	БатГУ, г. Сулюкта, Сулюктинский педагогический колледж	050709	Преподавание в начальных классах Дошкольное образование Физическая культура
		050704	
		050720	
3	БатГУ, Баткенский многопрофилный колледж	080603	Финансы (по отраслям) Правоведение Преподавание в начальных классах
		030503	
		050709	
4	БатГУ, г. Кызыл-Кыя, Кызыл-Кыйский многопрофилный институт	050709	Преподавание в начальных классах
5	БатГУ, г. Сулюкта, региональный институт	050709	Преподавание в начальных классах

2. Руководству университета принять меры по устранению отмеченных, экспертной комиссией, недостатков в образовательной деятельности, согласно Приложению и предоставить соответствующую информацию Агентству о проделанной работе к 1-му октябрю 2020 года.

3. Руководству вуза условия реализации данных образовательных программ (специальностей) привести в соответствие требованиям Закона Кыргызской Республики "Об Образовании" (статьи 9 и 37) и учитывать последнее во время приемной комиссии на новый, 2020-2021 учебный год.

4. Руководству университета предупредить о проведение основной внешней (экспертной) оценки образовательной деятельности с 1-го октября 2020 года, по результатам которого, будет

решен возможность продления срока аккредитации образовательных программ, последнее также будет зависеть от выполнения пункта 3, данного приказа;

5. Контроль за ходом исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора Асилбек к.Жыпара.

**Основание:** Решение Аккредитационного Совета № 3 от 30 мая 2020 года.

Директор



М. Бабакулов

Подготовила: Стамбаева М. тел. 0777 543 468

БатМУ ну аккредитациялоо боюнча  
2020-жылдын 21 июнундагы № 21 буйругуна  
Тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ  
АККРЕДИТАЦИЯЛОО АГЕНТТИГИ  
«Эл баасы»



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
НЕЗАВИСИМОЕ  
АККРЕДИТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО  
«Эл баасы»

KYRGYSTAN, INDEPENDENT ACCREDITATION AGENT "ЭЛ БААСЫ"

Ош ш., 723500, К.-Датка к., 287/30  
Тел.: +996 773 50-00-54

287/30, K-Datka Street, Osh, 723500  
Phone: +996 777 64-41-21

г. Бишкек, ул. Киевская, 77/128а  
Тел.: +996 772 62-89-36

2020-жылдын 8 январы № 1

Баткен мамлекеттик университетинин ректору,  
профессор А.М. Зулпуевге

Урматтуу Абдивап Момунович,

2019-жылда (октябрь) Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү жана Кызыл-Кыя шаарларына жайгашкан окуу структураларынын ишке ашырылып жаткан кесиптик билим берүү багыттары (бакалавриат) жана орто кесиптик билим берүү боюнча адистиктери программалык аккредитациялоодон өтүштү, тактап керсеткеде:

- Сүлүктү шаарындагы институттун 8 жогорку кесиптик билим берүү программалары жана 3 орто кесиптик билим берүү програмалары (адистиктери), эксперттер тарабынан белгиленген кемчиликтерди жакынкы мезгилде жоюу шарты менен 5 жылга аккредитациялоодон өткөрүлдү.

- Кызыл-Кыя шаарындагы институттун 1 жогорку кесиптик билим берүү программасы жана 2 орто кесиптик билим берүү програмалары (адистиктери) да жогоркудай шарттар менен 5 жылга аккредитациялоодон өткөрүлдү.

Ал эми, 030503 “Укук таануу” (Сүлүктү ш.) жана 080110 “Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)” (Кызыл-Кыя ш.) адистиктери 1 жылга аккредитациялоодон өткөрүлдү. Акыркы эки орто кесиптик билим берүү боюнча адистиктердин 1 жылга аккредитациялоодон өткөрүлүшү, алар бир гана окуу процессинин начарлыгынан (аккредитациялык стандарттардын көпчүлүгүнүн аткарылбагандыгынан) эмес, аталган адистиктердин Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамына (37-берене) дал келбеген шартта окутулуп жаткандыгы эске алынды.

Эми, жакынкы 2-3 айда, дагы бир нече адистиктер боюнча аккредитациялоо процесси жүргүзүү пландаштырып жатат. “Эл баасы” агенттигине жолдонгон арыздардагы билим берүү программаларын анализ кылганда, дагы кээбир адистиктер бир эле окуу жайдын алкагында бирин-бири кайталаган (дублирующие) адистиктер экени маалым болду, мисалы:

050709 “Башталгыч класстарды окутуу”

050720 “Дене тарбия” адистиктери.


Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайларды эске алып, Окумуштуулар кенешинде мындай маселени жөнгө салып алуунун сунуш кыламын, себеби бул туздан - туз аккредитациялоого тиешелуу. Кандай болгондо да, керсөтүлгөн маселелер боюнча мыйзам талаасына кайтып келүү туура болот деп ойлоймун. Өткөн иштер өттү, мурда билбептирбиз дегенибиз менен, маселе чечилбесе керек,

ошондуктан тиешелүү органдар менен акылдашууну сунуштайм. Кайсы аймакта (шаарда), кайсы адистикти даярдоону калтыруу менен, бир окуу жайыныналкагында (БатМУнун) бирин-бири кайталаган адистиктерди жөнгө салуу, университеттин ички иши деп эсептеймин.

Көрсөтүлгөндөрдү эске алып, программалык аккредитациялоодон өтүү үчүн окуу жайы “өзүн-өзү баалоо отчетун” даярдоосу жана аны, түзүлгөн келишимге ылайык “Эл баасы” агенттигиге алдын ала берүүсү керек да.

Эгер Сизден, же университеттин башка кызматкерлери тарабынан жогорку маселелерди чечүүнүн мыйзам чегиндеги варианттары сунушталса, биз аны кабыл алууга даярбыз, Бирок, бир нерсени эске алыңыз: Өкмөттүн токтомдору жана министрликтен берилген жетектөөчү документтер Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынан төмөн турат, андай кезде биринчи кезекте мыйзам талаптары аткарылууга тийиш.

Сизди терен урматтоо менен,



М. Бабакулов

#### **БатМУ тарабынан берилген «Өзүн өзү баалоо отчету» боюнча эксперттик комиссиянын корутундусу (сунушу)**

- Мониторингдин жана мезгили менен баалоонун натыйжаларын бардык кызыктар тараптарды тартуу менен талдоо, талкуулоо боюнча иштерди колго алуу;
- Предметтерге илимдин жетишкендиктерин кийирүү үчүн иш берүүчүлөр менен иш алып баруу;
- Регионалдык жана республикалык студенттик олимпиадаларга студенттерди активдүү катыштыруу, окуу жайда олимпиадаларды уюштуруу;
- Окутуучулар тарабынан жарык көргөн окуулуктарды, окуу колдонмолорду жана методикалык көрсөтмөлөрдү чыгаруу;
- Жогорку жана орто кесиптик билим берүү программалары үчүн академиялык мобилдүүлүк программалары жана карьералык мүмкүнчүлүктөр боюнча толук жана өз учурунда маалымат жана консультация берүүнүн механизмдерин өркүндөтүү;
- Электрондук библиотеканын базасын өркүндөтүү;
- Окуу аянттарын лицензиялык чен-өлчөмдүн талаптарына дал келтирүү;
- Кесиптик дисциплиналарды окутууга арналган, акыркы 5 жылда жарык көргөн «милдеттүү адабияттардын (обязательные учебники)» санын лицензиялык талаптардын денгээлине жеткирүү (орто кесиптик билим берүүгө багытталган окуулуктардын санын өзүнчө эсебин алуу зарыл);
- Студенттик ашкананын орундуктарын кеңейтүү жана заманбап инфраструктураны түзүү;

